

# БИРИНЧИ ЖАРДАМ


## ЫСЫТМА

Адамдын денетабы (температурасы) көтөрүлүп, эти катуу ысыганды **ысытмалады** деп коёбуз. Ысытма өзү оору эмес, бирок көптөгөн ар түрдүү оорулардын белгиси болот. **Ысытманын күчөп кетиши ар кандай коркунучтарга алып келиши мүмкүн** (айрыкча, жаш балдар үчүн).

### Адам ысытмалаганда:

1. Устүн жаппай, ачык калтыруу же кийимдерин чечип салуу керек (эгерде бөлмөнүн ичи салкын болсо, анда шейшеп менен жаап туруу керек).

Жаш балдарды толук чечиндирип, денетабы түшмөйүнчө жылаңач калтыруу керек.



Мындай абал денетабын түшүрүүгө жардам берет



Мындай абал денетабын көтөрүп жиберет

Ысытмалаган баланы **эч качан** кабаттап кийиндирибениз же жууркан менен оробонуз.

**Ысытмалаган баланы кымтылоо же ороп коюу – коркунучтуу**

Таза аба менен муздак желдин ысытмалаган адамга зыяны жок. Тескерисинче, алар денетабын түшүргөнгө жардам берет.


2. Денетабын түшүрүш үчүн аспирин ичүү керек (379-бетти караңыз). Жаш балдарга парацетамол (ацетаминофен, 380-б.) дарысын берген жакшы, бирок дозасынан ашыкча берип коюудан сак болунуз.
3. Ысытмалаган адам **сууну**, ширени же башка суюктуктарды мүмкүн болушунча **көп ичиши керек**. Жаш балдарга (айрыкча, ымыркайларга) кайнатылган мелүүн сууну бериниз. Баланын заарасы өз маалы менен чыгып жатканын байканыз. Эгерде заарасы чыкпаса же кочкүл (мисалы, сапсары) болуп чыкса, анда сууну көп берүү керек.
4. Адегендө ысытманын себебин таап, андан соң аны дарылаганга аракет кылышызыз.

## Өтө катуу ысытма

Ысытманын узакка созулуп, аябай күчөшү – коркунучтуу. Мындай ысытма туталакка (диртилдөө) же мээ сезгенүүгө (шал оору, көм акылдык, талма ж.б.) алыш келиши мүмкүн. Ысытманын күчөшү жаш балдар үчүн өзгөчө чоң коркунуч туудурат.

**Эгерде денетабы катуу көтөрүлсө (40°тан ашса), аны дароо түшүргөнгө аракет кылуу керек:**

1. Ооруган адамды салкын жерге жаткырыңыз.
2. Бардык кийимдерин чечип салыңыз.
3. Өзүн желппип, абаны шамалдатыңыз.
4. Денесине мелүүн (муздак эмес) суу чачыңыз же мелүүн сууга малынган чүпүрөктүү көкүрөгү менен чекесине коюнуз. Кийимдерин муздагыраак кармаш үчүн желпилеп (шамалдатып), тез-тез алмаштырып туроңуз. Мунун баарын денетабы 38°тан ылдый түшмөйүнчө уланта бериниз.



5. Мелүүн (муздак эмес) суудан көп ичириңиз.
6. Ысытманы түшүре турган дары берип көрүңүз. Аспирин же парацетамол (ацетаминофен) жакшы жардам берет.

Аспиринди же парацетамолду төмөнкүдөй **дозада** берүү керек (чоңдорго берилүүчү 300 миллиграммдык таблеткаларды колдонуп):

- 12 жаштан жогоркуларга: ар бир 4 saatta 2 таблетканан  
6 дан 12 жашка чейинки балдарга: ар бир 4 saatta 1 таблетканан  
3 төн 6 жашка чейинки балдарга: ар бир 4 saatta таблетканын  $\frac{1}{2}$  ин  
3 жашка чейинки балдарга: ар бир 4 saatta таблетканын  $\frac{1}{4}$  ин

**Эске алыңыз:** суук тийген, сасык тумоо же суу чечек (379-бетти караңыз) менен ооруган, 12 жашка чейинки балдардын аспиринден көрө парацетамол ичкени жакшы, себеби анын зыяны азыраак.

Эгерде ысытмалаган адам таблетканы бүтүндөй жута албаса, анда аны майдалап, сууга аралаштырып, эритиндинсин **ичалдыргыч (клизма)** же ийнеси жок шприц менен көтөн тешик аркылуу жиберүү керек.

**Эгерде ысытма узакка созулуп, катуу күчөсө же туталак (диртилдөө) башталса, анда денени суу менен салкыннатууну улантып, дароо медициналык жардамга кайрылышыз.**

## ШОК (өзөрүү)

Шок бул өмүргө коркунуч туудурган абал. Ал оор күйүктөн, канды көп жоготуудан, катуу оорудан, дөнө суусуздануудан же күчтүү аллергиялык реакциядан улам пайда болот. Ички кансыроонун оор түрү да (көрүнбөгөнү менен) шокко алыш келиши мүмкүн.


### ШОКтун белгилери:

- тамырдын кагышы согундайт; тамыр бат-баттан кагат (бир мүнөттө 100 дөн ашык);
- муздак тер басат; өң кубарат жана дөнө муздалап, тери нымдалат;
- кан басым төмөндөйт;
- адам эс-учун жоготот, алсырайт.

### Шокту дарылоо же анын алдын алуу үчүн эмнэ кылуу көрөк?

Шоктун алгачкы белгилери же шок болуп калуу коркунучу байкалса, анда

- адамдын бут жагын баш жагынан бийигирээк кылыш, төмөнкүдөй калыпта жаткырыңыз:



Эгерде башы катуу жаракат алса, анда аны «жарым отурган» абалда карманыз (91-б.).

- ар кандай кан кетүүнү токтолуңуз;
- эгерде үшүсө, жууркан менен жаап коюңуз;
- эгерде акыл-эсинде болуп, суу иче алса, анда суу же башка суусундардан аз-аздан тамчылатып бериниз. Эгерде дөнө суусуздануунун белгилери байкалса, анда суюктукту көп ичириңиз же регидрон суусунун бериниз (152-б.);
- эгерде жарааты болсо, ага дары сүйкөп, таңып коюңуз;
- эгерде бир жери ооруса, аспирин же башка дары берип көрүңүз, бирок кодеин сыйктуу **уйкударыларды** бербениз;
- өзүңүздү кармаг, жабыркаган адамдын көңүлүн көтөргөнгө аракет кылыңыз.


Эгерде адам эсин жоготуп койсо, анда:

- башын ылдый каратып, капиталынан же чалкасынан жаткырыңыз (жогорудагы сүрөттү караңыз). Эгерде деми кыстыгып баратса, колунуз менен тилин алдыга тартып чыгарыңыз;
- эгерде кусуп жиберсе, дароо оозун тазалаңыз; башын бир аз артка чалкалатып же бир жак капиталына кыйшайтып жаткыруу көрөк, болбосо кусундусу өлкөсүнө кетип калышы мүмкүн;
- эсине келмейинчө, оозу аркылуу эч нерсе бербениз;
- эгерде кан тамырга (венага) куюлуучу эритиндини (нормалдуу туз эритиндинисин) кантит куюшту билсөңиз же жаныңыздагы бирөө жарым билсе, анда дароо бул ишти аткаруу көрек;
- тезинен медициналык жардамга кайрылыңыз.

## ЭСИН ЖОГОТУУ (эс-учун жоготуу)

Эсин жоготуунун көп кездешкен себептерине төмөнкүлөр кирет:

- мас болуу;
- башка катуу сокку алуу;
- шок болуу (өзөрүү, 77-б.);
- туталагы кармоо (178-б.);
- улануу (103-б.);



- эси ооп жыгылуу  
(катуу чочуганда, шайы кеткенде ж.б.);
- күн өтүү (ысык уруу, 81-б.);
- мээгэ кан куюлуу (327-б.);
- жүрөк ооруу кармоо (325-б.).

Эгерде адам эсин жоготуп, сиз анын себебин билбесеңиз, анда **төмөнкүлөрдүн ар бирин токтоосуз текшерип чыгыңыз**:


**1. Дем алуусу** жакшыбы? Начар болсо, башын артка чалкалатып, жаагын басып, тилин алдыга тартыңыз. Тамагына бир нерсе туруп калса, аны чыгарып таштаңыз. Эгерде дем алалбай калса, анда оозуңзуду анын оозуна такап, жасалма (оозмо-ооз) дем алдырууга өтүңүз (80-бетти караңыз).

**2. Кан көп кетип жатабы?** Анда дароо канды токtotконго аракет кылыңыз (82-бетти караңыз).

**3. Шок** болдубу (териси нымдашып, өңү купкуу болуп, кан тамыры араң, бат-бат кагабы)? Анда баш жагын бут жагынан ылдый кылып жаткызып, кийимдерин жеңилдетиңиз (77-бетти караңыз).

**4. Күн өтүп** кеткен жокпу (денеси кургап, денетабы көтөрүлүп, териси кызарып ысыдыбы)? Анда күндөн калкалап, баш жагын бийигирээк кылып, чекесине муздак сууга (мүмкүн болсо муздуу сууга) малынган чүпүрөктү басып, өзүн желпиңиз (81-бетти караңыз).

**Эсин жоготкон адамды кандай абалда жаткыруу керек?**




Эгерде эсин жоготкон адамдын оор жарааты бар болсо, анда:

Эсине келмейинчे, аны эч козгобонуз. Эгерде жылдырууга туура келсе, анда өтө этиятык менен жылдырыңыз, себеби мойну же бел (арка) омурткасы сынган болсо, аны ордунан козгоп, жараатын ырбатып алышыңыз мүмкүн (100-бетти караңыз).

Жаракатынын бар же жок экендигин, сөөктөрүнүн сынган-сынбаганын текшериңиз, бирок жабыркаган адамды ордунан мүмкүн болушунча акырын жылдырыңыз. Белин (аркасын) же мойнун бүкпөңүз.

**Эсин жоготкон адамга оозу аркылуу эч качан, эч нерсе бербениз**

## ТАМАККА БИР НЕРСЕ ТЫГЫЛЫП КАЛГАНДА



Адамдын тамагына бир нерсе тыгылып, дем алалбай калса, **тезинен** төмөнкүлөрдү аткаруу керек:

- артына туруп, колдорунуз менен белинен кучактаңыз
- алакандарыңызды (сүрөттөгүдөй кылып, биричин үстүнө бириң көлтирип) ичине коюп, андан кийин
- ичин жогору карай (өзүңүзгө) күч менен **тез** тартыңыз.



Мындай иш-чара анын өпкөсүндөгү абаны чыгарып, тамагын бошоттууга жардам берет. Керек болсо, буларды бир нече ирет кайталаныз.

Эгерде адамдын тулку бою сиздикинен алда канча чоң болсо же ал эсин жоготуп койсо, анда **тезинен** төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

- чалкасынан жаткырыңыз
- башын бир жагына кыйшайтыңыз
- колунуздун алакандарын (биричин үстүнө бириң көлтирип), киндик менен кабырганын ортосуна коюп, сүрөттө көрсөтүлгөндөй, үстүнө отуруңуз. (Семиз кишилдерге, кош бойлуу аялдарга, арабадагы майыптарга же жаш балдарга колунузду ичине эмес, кекүрөгүнө коюңуз.)
- эми колду калыбынан жазбай, ылдыйтан жогору карай тез, катуу басыңыз
- мындай иш-чараны, керек болсо, бир нече ирет кайталаныз
- эгерде адам дагы деле дем алалбаса, анда **оозмо-ооз дем алдырууга** аракет кылыңыз (кийинки бетти караңыз)



## ЧӨГҮҮ (сууга тумчугуу)

Дем алуусу токтогон адам 4 гана мүнөт жашайт! Демек, сиз **тезирээк кыймылдашыңыз** керек!

**Дароо оозмо-ооз дем алдырууну баштаныз** (кийинки бетти караңыз). Мүмкүн болсо, тумчуккан адамды суудан чыгарбай эле, тайыз жөргө алышп барып дем алдырыңыз.

Эгерде өпкөсүнө аба киргизе албасаңыз (уйлөй албай жатсаңыз), анда жәэkkе жеткөнде, баш жагын ылдый каратып, капиталынан жаткырып, жогоруда айтылгандай кылып, ичин басыңыз. Андан соң дароо кайрадан оозмо-ооз дем алдырууга өтүүңүз.



**АР ДАЙЫМ, тумчугуп калган адамдын өпкөсүнөн сууну чыгарардан мурун, ТЕЗИНЕН ООЗМО-ООЗ ДЕМ АЛДЫРУУНУ БАШТАНЫЗ.**

## ДЕМ АЛУУСУ ТОКТОП КАЛГАНДА ЭМНЕ КЫЛУУ КЕРЕК? ООЗМО-ООЗ ДЕМ АЛДЫРУУ КЕРЕК

Дем алуу токтоп калуунун көнчири тараган себептерине төмөнкүлөр кирет:


- тамакка бир нерсенин тыгылып калышы
- эсин жоготкон адамдын тамагын тили же коюу былжыры (шилекейи) тосуп калышы
- сууга тумчугуу, тамекинин түтүнүнөн улам дем кыстыгуу, уулануу
- башынын же көкүрөгүнүн катуу урулушу
- жүрөк оору кармоо

Адам дем албаса, 4 мүнөттүн ичинде өлүп калышы мүмкүн.

**Эгерде адамдын дем алуусу токтоп калса,  
ТЕЗИНЕН оозмо-ооз дем алдырууну баштаңыз.**

Төмөнкү иш-чараларды, мүмкүн болушунча, тезирээк аткарыңыз:

**1-кадам:** оозго же тамакка тыгылып калган ар кандай нерсени тезинен колуңуз менен алып чыгыңыз. Тилин алдыга тартыңыз. Эгерде тамагында былжыр (какырык же шилекей) болсо, аны дароо тазалаганга аракет кылышыңыз.



**2-кадам:** Тезинен, бирок этияппа, бетин өйдө каратып жаткызыңыз. Башын абайлап артка ийип, жаагын алдыга тартыңыз.



**3-кадам:** Таноолорун (мурдун) колуңуз менен кысып жаап, оозун чоң ачып, оозунузду анын оозуна коюп, көкүрөгү көтөрүлгөндөй кылып өпкөсүнө катуу үйлөңүз. Ичиндеги аба сыртка чыгып кеткичө токтоп, андан соң кайрадан үйлөй баштаңыз. Бул ишти ар бир 5 секунд сайын кайталап турунуз. Ымыркайлар менен жаш балдарды дем алдырганда, оозунузду алардын мурду менен оозуна коюп, **ёте этиятык менен**, ар бир 3 секунд сайын үйлөшүңүз керек.

Адам өзү дем ала баштаганча же анын өлүп калганына толук көзүнүз жетмейинче, **оозмо-ооз үйлөөнү (дем алдырууну)** уланта бериниз. Кээде 1 saat же андан ашык бою улантуу керек.

## ЫСЫК УРГАНДАГЫ (KYН ӨТКӨНДӨГҮ) ӨТӨ ООР АБАЛДАР

### Карышуу

Күн ысыкта катуу иштеп, аябай тердеген адамдын кээде колу-буту же ашказаны карышып (түйүлүп) оорутат. Мунун себеби денеге туз жетишпегендиктен болот.

**Дарылоо:** 1 литр кайнаган сууга бир чай кашык туз салып ичилиз. Муну карышуу басылмайынча, saat сайын ичип турунуз. Адамды салкын жерге отургузуп же жаткызып, ооруган жерлерин акырындан укалап чыгыңыз.



### Алсыроо

**Бөлгилери:** Күн ысыкта иштеп, аябай тердеген адамдын өңү кубарып, алы кетип, жүрөгү айланып, кускусу келиши мүмкүн. Денеси муздал, үшүй баштайт. Кан тамырынын кагышы тездеп, солгундай баштайт. Денетабы нормалдуу деңгээлде болот (31-бетти караңыз).

**Дарылоо:** Жабыркаган адамды салкын жерге жаткызып, буттарын өйдө көтөрүп, ушалап чыгыңыз. Сууга туз кошуп ичириңиз: 1 литр сууга 1 чай кашык туз кошосуз (эсине келмейинче, оозу аркылуу эч нерсе бербенциз).

### Мээгэ кан куюлуу

Мээгэ кан куюлуу көп кездешпегени менен, өтө коркунучтуу болот. Ал күн ысыган учурларда, көбүнчө улгайган адамдар менен **араккечтөрдө** кездешет.

**Бөлгилери:** Тери кургап, кызарып, аябай ысыйт. Жада калса колтуктагы ным да жоголот. Адам катуу ысытмалап, денетабы кээде 42°тан ашып кетет. Көп учурларда адам эсин жоготуп коёт.

**Дарылоо: Денетабын тезинен түшүрүү керек.** Адамды салкын жерге жайгаштырып, денесин муздак суу (мүмкүн болсо, муздуу суу) менен сүртүп, жөлпиниз. Бул ишти ысытмасы түшмөйүнчө уланта бериниз. Медициналык жардамга кайрылыңыз.

<b>«АЛСЫРОО» МЕНЕН «МЭЭГЕ КАН КЮОЛУУнун» ОРТОСУНДАГЫ АЙЫРМАЧЫЛЫКТАР:</b>	
<b>АЛСЫРОО</b>	<b>МЭЭГЕ КАН КЮОЛУУ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• тердейт, өңү кубарат, териси муздайт</li> <li>• каректери чоңоёт</li> <li>• ысытмалабайт</li> <li>• шайы кетет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• териси кургайт, кызарып ысыйт</li> <li>• катуу ысытмалайт</li> <li>• катуу ооруйт же эсин жоготуп коёт</li> </ul>

Суук тийгендеги өтө оор ададар жөнүндө 408, 409-беттерди караңыз.

## ЖАРААТТАН АККАН КАНДЫ КАНТИП ТОКТОТУУГА БОЛОТ?


1. Жабыркаган жерди  
өйдө көтөрүңүз.



2. Таза, калың чүпүрөктүү (чүпүрөк болбосо, таза колунузду) жараатка коюп, кан токтогучча 15 мүнөт, кээде 1 saat же андан да ашык убакытка чейин басып турунуз. Жабыркаган жерден аккан канды **түздөн-түз басуунун** мындай жолу дээрлик бардык жарааттар үчүн (кээде дененин бир жерин кесип салган учурларда да) пайдалуу.

Эгерде канды токтотууга булар жардам бербей, адам көп кан жоготуп баратса, анда төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

- жарааттын оозун басып тuruуну уланта бериңиз
- жабыркаган жерди, мүмкүн болушунча, өйдө көтөрүңүз
- канды токтотуу үчүн, колун же бутун жараатка жакыныраак жерден байлап, байланган жерге таякча салып катуу бурап, бутту же колду кысыңыз
- байлай турган жиптин ордуна кабатталып чыйратылган чүпүрөк же кенен белбоо колдонсоңуз да болот, бирок эч качан ичке аркан, жип же зым колдонбош көрек




### САК БОЛУНУЗ:

- Кол менен бутту жарааттан кан өтө көп акса жана канды түздөн-түз басуу жолу менен токтото албай койгондо **гана** байланызыз.
- Кан айланууну камсыз кылышп, жарааттан аккан кандын токтогонун билүү үчүн, байланган жерди ар бир жарым saatта бошотуп турунуз. Эгерде байланган калыбында көпкө калтырып койсоңуз бутка же колго зыян келтирип аласыз. Анда аларды кесүүгө туура келип калат.
- Кансыроону токтотуу үчүн **эч качан** ылай, сасык май (керосин), аkitash же кофе колдонбоңуз.
- Эгерде кан көп кетсе же жараат коркунучтуу болсо, анда шоктун алдын алуу үчүн бут жагын өйдө көтөрүп, баш жагын ылдый кылыңыз (77-бетти караңыз).

## МУРУНДАН АККАН КАНДЫ КАНТИП ТОКТОТУУГА БОЛОТ?

1. Тынч отурунуз.
2. Мурундан кан аралашкан былжырды чыгарып салуу үчүн акырын чимкириңиз.
3. Кан токтогучча, мурунду бекем кысып турунуз (10 мунёттей).



Эгерде булар жардам бербесе, анда.....



мурунга кебез тыгып, анын бир учун сыртка чыгарып кююнүз. Мүмкүнчүлүк болсо, адегенде кебезді суутектин етө кычкылына (перекись водорода), **вазелинге** же адреналин менен лидокаиндин (ксикаиндин) кошулмасына малып, нымдалап алыңыз (381-б).



Андан соң кайрадан мурунду бекем кысып турунуз. Бирок 10 мунёттөн ашырбаңыз. Башыңызды чалкалаптаңыз.

Кебезди кан токтогондон кийин да бир нече saat бою албаңыз: андан кийин етө этиятык менен алып таштаңыз.

Айрыкча, улгайган адамдарда кан мурундуң ички көндөйүнөн кетиши мүмкүн. Анда мурунду бекем кысуу менен канды токтото албайсыз. Мындай учурда бир нерсени, мисалы: тыгындыны, жүгөрүнүн мадегин же буларга окошо нерселерди тиштеп, башты ылдыйлатып, кан токтогучча жутунбай тынч отуруу керек. (Тыгынды адамды жуттуртпай кармагат турат да, кандын уюшуна жакшы жардам берет.)



### Алдын алуу:

Эгерде адамдын мурду тез-тез канай берсе, анда бир аз **вазелин** менен таноолорунун ичин күндө эки маал сүйкөп турунуз же болбосо мурдун бир аз туз кошулган суу менен чайкаңыз (164-бетти караңыз).

Нардан (апельсин), помидор жана башка мәмә-жемиштерди жесе, вена кан тамырлары чыңалып, мурундуң канашы азаят.

## КЕСИКТЕР, ШЫЛЫНГАН ЖЕРЛЕР ЖАНА МАЙДА ЖАРААТТАР

**Тазалык – жараатты айыктырууда жана инфекциянын алдын алууда эң жакшы жардам берүүчү нерселердин бири болуп эсептелет.**

### Жараатты дарылоо үчүн.....

Адегенде колуңзду самындал, таза жуунуз.

Андан соң жарааттын төгөрөгин кайнатылган мелүүн суу менен самындал жуунуз.


Эми жарааттын өзүн кайнатылган мелүүн суу менен жакшылап жууп чыгыңыз (эгерде жараатта кир көп болсо, анда самындал жуушту да унутпаңыз, бирок самын жараатты тазалаганы менен, келтириши мүмкүн).

Жарааттагы кирдин баарын этияттап тазалаңыз. Теринин ар бир кесилген жерин карап, тазалап чыгыңыз. Кирлерди тазалоодо таза кыпчуурду (пинцет), таза чүпүрөктүү же таза дакини колдонсоңуз болот, бирок алардын тазалыгына толук ынануу үчүн, адегенде кайнатып алыш, андан кийин колдонуңуз.

Колдон келсе, жараатты шприц же соргуч (алмурут сымал резина балончо) менен кайнак суу бүркүп жуусаңыз жакшы.

Кокус жараатта кир калып ала турган болсо, ал инфекцияны пайда кылышы мүмкүн.

Тазалап бүткөндөн кийин жарааттын оозун таза даки же чүпүрөк менен жаап коюңуз. Жабылган чүпүрөктүүн же дакинин жука болгону жакшы, себеби бул аба эркин өтүп, жарааттын тез айыгып кетишіне жардам берет. Даки менен чүпүрөктүү күн сайын алмаштырып, инфекциянын белгилерин текшерип турунуз (88-бетти караңыз).



**Жараатты ЭЧ КАЧАН малдын кыгы, адамдын заңы же ылай менен жабууга болбойт. Алар селейме сыйктуу коркунучтуу инфекцияга алыш келиши мүмкүн.**

**Жарааттын өзүнө ЭЧ КАЧАН спирт, йод же мөртиолат (жашыл дары) түнмасын сүртүүгө болбойт; алар этти жабыркатып, айыгууну кечикитирет.**

## ЧОН КЕСИКТЕР: АЛАРДЫ КАНТИП БИРИКТИРҮҮГӨ БОЛОТ?

Эгерде денеңиздин бир жерин жаңы эле кесип алсаныз, анда тазасында, кесилген жердин ортосу жабылгыдай кылып, эки жагын бириктирсөңиз, ал жер тез эле жабылып, сакайып кетет.


Кесилген жерди төмөнкүдөй учурларда гана бириктиресиз:

- кесилгенине 12 saat боло элек болсо,
- кесилген жер таза бойдон турса,
- жараатты дароо бутөш үчүн медициналык кызматкерге кайрылганга мүмкүнчүлүк болбой калса.

Кесилген жерди бириктириерден мурун, аны кайнатылган мелүүн суу менен аябай жакшылап жуунуз (эгерде жарааттын ичинде кир бар болсо, анда самындап жуушту да унутпаңыз). Мүмкүн болсо, шприц менен суу бүркүп тазалаңыз. Жараатта бир аз болсо да кир же самын калбаганына ынаныңыз.

Кесилген жерди бириктирип бүтөөнүн эки жолу бар:

### ЖАБЫШЧААК СЫЗМАНЫ (лейкопластырды) "КӨПӨЛӨК" ТҮРҮНДӨ ЧАПТОО




## ЖИП МЕНЕН ТИГҮҮ ЖЕ ИЛМЕКТЕП БАЙЛОО


Тигүү канчалык зарыл экендигин билүү үчүн, кесилген жердин эки жагы бири бирине өзүнөн өзү жабышкан-жабышпаганын текшериңиз. Эгер жабышса, анда тигүүнүн зарылдыгы жок.

Кесилген жерди тигүү үчүн:

- Ийне менен ичке жипти (нейлон же жибек жип болсо андан да жакшы) 20 мунет кайнатыңыз.
- Жогоруда айтылгандай кылып, кесилген жерди кайнатылган мелүүн суу менен жууп, тазалаңыз.
- Колуңзду кайнатылган жылуу суу менен самындал, таза жуунуз.
- Кесилген жерди төмөнкүдөй кылып тигиңиз:



КАНТИП ЖАКШЫ  
ТҮЙҮН КЫЛСА  
БОЛОТ?



Адегенде жипти кесилген жердин так ортосунан өткөрүп, эки жагын бириктирип туруп, байлап салыңыз (1, 2-сүрөттөр).

Эгерде тери калың болсо, анда ийнени алдын ала кайнатылган кыпчыгычтын же оймоктун жардамы менен өткөзүңүз.

Кесилген жерди толук бүтөш үчүн, калган жерлерин да тигип, байлап чыгарыңыз (3-сүрөт).

Тигилген жиптерди 5 күндөн 14 күнгө чөйин албаңыз (эгерде бет тигилген болсо, анда 5 күн; дөненин башка жер тигилсе, 10 күн; кол же бут тигилген болсо, 14 күн). Андан соң тигилген жиптерди алып таштаңыз: байланган түйүндүн бир жак учун кесип, экинчи учунан тартып, жипти сууруп алыңыз.

**ЭСКЕРТҮҮ:** Кесилген жер аябай жакшы тазаланганда же кесилгенине 12 сааттан ашпаганда гана тигиңиз. Кир болгон, инфекция кирип кеткен же эски кесиндилирди ачык бойdon калтыруу керек. Адам тиштеген, ит капкан, каман челген же башка жаныбарлар жабыркаткан жерлерди да ачык бойdon калтыруу керек. Мынданай жарааттарды тигип салуу – коркунучтуу инфекцияларга алып келиши мүмкүн.

**Эгерде тигилген жерге инфекция кирип кетсе, анда дароо тигилген жипти сөгүп, кесилген жерди ачык бойdon калтыруу керек (88-бетти караңыз).**

## ТАҢЫП БАЙЛООЧУ МАТЕРИАЛДАР (таңғычтар: бинт, жабышчаак сымса ж.б.)

Таңып байлоочу материалдар жараатты таза сактап жүрүү үчүн колдонулат. Ошондуктан биринчи кезекте алардын өздөрүн дайыма таза кармоо зарыл. Таңып байлоого колдонулган материалды жууп үтүктөп же күн нуруна кургатып, таза, чаң жукпаган жерде сактоо керек.


Адегенде жараатты 84-бетте көрсөтүлгөндөй жууп, тазалап алыңыз. Мүмкүн болсо, жараатка стерилденген даки төшөгүчүн (марлевая прокладка) кюоп, андан соң таңып байланыз. Мындаид төшөгүчтөр көбүнчө чапталган (бекитилген) баштыкчанын ичине салынып, дарыканаларда сатылат.

Дакини же башка материалды өзүңүз деле тазалап, даярдап алсаңыз болот. Ал үчүн дакини калың кагазга ороп, жабышчаак сымса менен чаптап, андан кийин мешке кюоп, 20 мүнөт кактаңыз (кургатыңыз). Күйгүзүп албаш үчүн, дакинин алдына суу куюлган идиш кюоп коюңуз.

### Жараатты нымдуу же кир болгон буюм (материал) менен таңгандан көрө, таңбай эле койгон жакшы

Эгерде таңылган материал кирдеп калса же ага ным өтүп кетсе, анда аны алып салып, жараатты кайрадан жууп, башка таза материал менен таңып чыгыңыз. Материалды күн сайын алмаштырып турунуз.

Таңып байлоонун жолдору:



### САК БОЛУНУЗ:

Кол менен бутка таңылуучу материалдарды катуу таңып салбаңыз, анткени алар кан айланууну токtotуп салышы мүмкүн.

Көптөгөн майда тилиндилер менен кесиндилерди таңып байлоонун зарылдыгы жок. Алар самындап жууп, ачык бойдан калтырганда жакшы айыгат. Эң негизгиси, аларды кир жугузбай, таза кармоо керек.

## ИНФЕКЦИЯ КИРГЕН (ЖУККАН) ЖАРААТТАР: АЛАРДЫ КАНТИП АНЫКТАП, ДАРЫЛООГО БОЛОТ?

Эгерде жараат:

- **кызарса, шишисе, ысыса** же катуу оорутса,
  - **ириңдесе,**
  - же **жагымсыз жыттана (сасый)** баштаса,
- анда бул жараатка инфекция жуккандыгын билдириет.

Эгерде инфекциядан улам:

- **эт ысыса,**
- **жарааттын бетинде кызыл сызыктар** пайда болсо,
- же **лимфа түйүндөрү (бездери)** чочуп, оорута баштаса,

анда бул инфекциянын дененин башка бөлүктөрүнө да тарай баштаганын билдириет. Көбүнчө “бездер” деп аталган лимфа түйүндөрү бул – тери алдынdagы, ичине микробдор толуп калган, кичинекей түйүнчөлөр. Алар инфекция кирген учурда чоюоп, тери астында кичинекей дөмпөктөр пайда болот.



### Инфекция кирген жарааттарды дарылоо:


- Жарааттын үстүнө күнүнө 4 маал 20 мунэттөн ысык компресс кооп турунуз же болбосо, инфекцияланган колду же бутту ысык суу куюлган идишке салып, кармап турунуз.
- Инфекцияланган жерди көп козгобой, өйдө каратып кармаңыз (жүрөк тушунан жогорураак кылып).
- Эгерде инфекция коркунучтуу болсо же адам селеймеге каршы эмделбесе, анда пенициллин сыйктуу антибиотикти колдонуңуз (351, 352-беттерди караңыз).

**Эскертуу:** Эгерде жараат жагымсыз жыттанып (сасып), андан күрөң же боз түстөгү суюктук белүнүп чыга баштаса же болбосо жарааттын айланасындагы тери кара тартып, аба көбүктөрү (ыйлаакчалар) же чор (исиркектөр) пайда болсо, анда бул желкабыс (гангрен) болушу мүмкүн. Тезинен медициналык жардамга кайрылыңыз. Жардам келгиче, 213-беттеги желкабыска карата берилген жол-жоболорду откарыңыз.

## КОРКУНУЧТУУ ИНФЕКЦИЯ ЖУГУП КАЛЫШЫ МҮМКҮН БОЛГОН ЖАРААТТАР

**Коркунучтуу инфекцияны жугузуп алуу мүмкүнчүлүгү аябай чоң болгон жарааттарга төмөнкүлөр кирет:**

- кир же кир нерселер козгогон жарааттар
- учтуу нерсе сайылгандан болгон жана башка терең, көп канабаган жарааттар
- мал-жаныбарлар багылган жайларда (малканаларда, чочкоканаларда жана башка чарбаларда) болгон жарааттар
- катуу жанчылган (эзилген) же көгөрүп ооруткан жарааттар
- тиштегендөн болгон жарааттар (айрыкча, адам тиштегенде, ит капканда, каман чөлгөндө)
- ок тийген жарааттар



**Мындај жарааттар үчүн төмөнкүдөй кам көрүү керек:**

1. Жараатты самындал, кайнак суу менен жакшылап жуунуз. **Андагы уюп, катып калган канды, эзилип кеткен өлүү этти жана кирдин баарын алып таштаңыз.** Шприц же соргучту (алмурут сымал резина балончону) колдонуп (суу бүркүп), жарааттын кир жерлерин тазалап чыгыңыз.


2. Эгерде жараат терең болуп, тиштелген жerde кир калса, анда пенициллин антибиотигин колдонгонунуз эң туура болот. Эгерде пенициллин жок болсо, анда ампициллин, эритромицин, тетрациклин антибиотиктерин же сульфаниламид (сульфа) дарысын колдонунуз. Антибиотиктердин дозасын кандай өлчөмдө берүү жөнүндө **ЖАШЫЛ БЕТТЕРди караңыз.**

3. Мындај жарааттарды **ЭЧ КАЧАН** тикпениз, жабышчаак сыйманы да “**көпөлөк**” түрүндө чаптабаңыз. **Жараатты ачык бойdon калтырыңыз.** Эгерде жараат чоң болсо, аны тажрыйбалуу медициналык кызматкер же дарыгер гана бириктирип, бүтөп бере алат.

Селейиме оорусуна каршы эмделбөген адамдарда мындај ётө катуу оорунун пайда болуу коркунучу чоң болот. Андыктан жараат пайда болору менен, пенициллин же ампициллин колдонуу керек (жарааттын чоң-кичинесине карабай).

Эгерде жараат ётө оор болсо, анда эмделбөген адам бир жума же андан ашык убакыт бою чоң дозада пенициллин же ампициллин алуусу керек. Селейимеге каршы антитоксин (389-б.) да колдонсо болот, бирок эгерде антитоксин жылкынын сары суусунан (сыворотка) жасалган болсо, анда сөзсүз 70-бетти ачып, андагы сактык чараларына көңүл бурганыңыз оң.

## ОК ТИЙГЕН, БЫЧАК ЖЕГЕН ЖАНА БАШКА КОРКУНУЧТУУ ЖАРААТТАР



**Инфекция коркунучу:** октон же бычактан болгон ар кандай терең жараатка инфекция кирип кетүү коркунучу чоң болот. Ошондуктан дароо антибиотик колдонуу керек (айрыкча, пенициллинди, 351-б. же ампициллинди 353-б.).


Селеймеге каршы эмделбеген адамдар, мүмкүн болсо, антитоксин сайма дарысын алып (389-б), эмдөөдөн өтүшү керек.

Мүмкүнчүлүк болсо, медициналык жардамга кайрылыңыз.

### Кол-буттагы ок тийген жарааттар



- Эгерде жарааттан кан көп акса, анда 82-бетте көрсөтүлгөндөй кылыш, канды токтолуңуз.
- Эгерде кан көп акпай, анча деле коркунучтуу болбосо, анда бир нече убакытка чейин жараатка тийбениз. Жараат өзүнөн-өзү тазаланат.
- Жараатты кайнатылган мелүүн суу менен жууп, таза материал менен таңып коюңуз. Ок тийген жердин үстүн гана жууп, ок киргөн тешикке ар нерсени күя бербениз (же сала бербениз).
- Антибиотиктерден бериңиз.



#### САК БОЛУҢУЗ:


Эгерде ок сөөккө тийген болсо, анда сөөк сынган болушу мүмкүн.

Жабыркаган кол-бутту иштетип же оор нерсе көтөрүп, аларга күч келтирип ийсөңиз (мисалы, тике туруп алсаныз), анда сөөкту, суреттө көрсөтүлгөндөй, ого бетер катуу сындырып аласыз:

Эгерде сөөк сынды деп шектенсөңиз, анда жабыркаган кол-бутка шакшак коюп, бир нече жумага чейин кыймылдатпай туруңуз.



**Эгерде жараат коркунучтуу болсо,** анда жабыркаган жерди жүрөк туштан бир аз өйдөрөөк көтөрүп, кыймылдабай тынч жатуу керек.



Катуу жабыркаган же ок тийип жараланган колду, сүрөттөгүдөй кылыш таңгыч жасап, байлап алыңыз.

### Көкүрөктөгү терең кеткен жарааттар

Көкүрөк жарааттары өтө коркунучтуу болот. Дароо медициналык жардамга кайрылыңыз.



- Эгерде жараат өпкөгө жетип, адам дем алганда аба тешик аркылуу чыгып калса, анда жараатты аба кирбей турғандай кылыш бекитиниз (жабыңыз). Дақи төшөгүчкө же таза чүпүрөкке **вазелин** же өсүмдүк майын сүйкөп, жараат тешигинин устүн сүрөттөгүдөй кылыш бекем ороп чыгыңыз: (**САК БОЛУНУЗ**: эгерде бекем оролгон чүпүрөк дем алууну оорлотсо, анда аны бир аз бошотуп коюңуз же таптакыр алыш салыңыз).

- Жабыркаган адамды өзүнө ыңгайлуу болгон жерге жаткырыңыз.
- Эгерде шоктун белгилери байкалса, анда аны туура дарылоого аракет кылышыз (77-бетти караңыз).
- Антибиотиктерден же ооруну басандатуучу дарылардан бериниз.

### Баштагы ок тийген жарааттар

- Жабыркаган адамды “жарым отурган” абалда жайгаштырыңыз.
- Жараатты таза чүпүрөк менен таңып чыгыңыз.
- Антибиотиктерди (пенициллин) бериниз.
- Медициналык жардамга кайрылыңыз.





## Ичеги-карындагы терең кеткен жарааттар

Ичеги-карындагы жарааттар да коркунчтуу болот. **Дароо медициналык жардамга кайрылыңыз.** Ага чейин:

Жараатты таза чүпүрөк менен жаап турунуз.



Эгерде ичегилер сыртка чыгып калган болсо, анда кайнатылган мелүүн сууга бир аз туз кошуп, ага таза чүпүрөктүү нымдал, ичегилердин үстүн жаап турлуу керек. Ичегилерди кайра ордуна салууга аракет кылбачыз. Чүпүрөктүн кургап көтпешине көз салып турунуз.



**Оозу аркылуу эч нерсе:** тамак да, суусундук да (жада калса суу да) **бербениз.** Эгерде медициналык борборго жеткиче 2 күндөн ашып кетсө, анда бир аздан суу гана ичирип турунуз.



Эгерде жабыркаган адамдын уйкусу келбей, чаңкай берсө, анда сууга нымдалган чүпүрөктүн бир учун соруп турса болот.

Эгерде жабыркаган адам шокко кабылса, анда анын бут жагын (таманын) баш жагынан өйдөрөөк кылыш көтөрүп коюнуз.



Жабыркаган адамдын ашказаны көөп кетсө же бир нече күн чоң заара кылбаса да, **эч качан ичалдыргыч (клизма) койбонуз.** Эгерде ичегиси үзүлүп кеткен болсо, ичалдыргыч коюп же арылтмадары берип, жабыркаган адамды өлтүрүп алышыбыз мүмкүн.

Антибиотиктерди ийне саюу жолу менен берициз (жол-жобосу жөнүндө кийинки бетти караңыз).



**МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТКЕРДИ КҮТҮП ОТУРА БЕРБЕНИЗ.**

**ЖАБЫРКАГАН АДАМДЫ ДАРОО ЖАҚЫН ЖЕРДЕГИ БЕЙТАПКАНАГА ЖЕ МЕДИЦИНАЛЫК БОРБОРГО ЖЕТКИРИҢИЗ.** Ага операция керек болушу мүмкүн.

**ИЧЕГИ-КАРЫНЫН ЖАРААТТАРЫНЫН ДАРЫСЫ**  
**(сокур ичеги сезгенүүгө же перитонитке да колдонсо болот)**

Медициналык жардам келгиче төмөнкүлөрдү аткарып турунуз:

Ампициллиндин 1 граммын (250 миллиграммдык ампулдан төртөөнү) төрт saatta бир ийне саюу жолу менен берип турунуз (353-б).

Эгерде ампициллин жок болсо, анда пенициллинди: адегенде дароо 5 миллион бирдигин, андан соң 1 миллион бирдигин төрт saatta бир сайыңыз; (мүмкүн болсо, кристаллинди да колдонсоңуз болот, 353-б).

Пенициллин менен кошо стрептомицинди, 2 миллилитрден же 1 граммдан күнүнө 2 жолу (363-б.) же левомицетинди, 250 миллиграммдык 2 ампулду 4 saatta бир бериниз.

Эгер сиз бул антибактердин суюк түрүндөгүсүн (ийне сайып киргизүү үчүн) таппасаңыз, анда ампициллинге же пенициллинге левомицетин же тетрациклини кошуп, бир аз гана суу менен ооз аркылуу бериниз.

## **ИЧЕГИ-КАРЫНДЫН ӨТӨ ООР АБАЛДАРЫ ("КОРКУНУЧТУУ КУРСАК")**

*"Коркунучтуу курсак"* деп ичеги-карындын күтүүсүздөн болгон бир нече оор абалы айтылат. Мындей абалда өлүмдүн алдын алуу үчүн тез хирургиялык кийлигишүү көрек болот. Буларга сокур ичеги сезгенүү (аппендицит), перитонит жана ичеги бүтөлүү мисал боло алат (кийинки беттерди караңыз). Аялдарда болсо жамбаш сөөктүн суук тийип оорушу же баланын жатын сыртына бүтүп калышы да "коркунучтуу курсакка" алып келиши мүмкүн. Мындей учурларда хирург ичти ачып текшермейинче, "коркунучтуу курсактын" так себебин аныктоо кыйын.

**Эгерде ич чыдатпай катуу ооруу берсе, адам кусса,  
бирик ичи отпөсө, анда мууну "коркунучтуу курсак"  
деп болжосонуз болот.**

### **"КОРКУНУЧТУУ КУРСАК":**

**Бейтапканага алып барыңыз –  
хирургтун жардамы көрек болушу  
мүмкүн.**

- катуу ооруганы токтобой, адамдын абалы улам начарлай берет
- ичи катат, кусат
- ичи көөп, кол тийгизгенде катуу болуп калат
- бейтаптын абалы оор

### **ЖЕҢИЛ ИЛДЕТТЕР:**

**Үйдөн же медициналык борбордон  
дарылоого болот.**

- бир келип, кайра жоголуп көткөн ооруулар (карышуулар)
- орточо же күчөгөн ич өткөк
- кээдэ инфекциянын белгилери байкалат (суук тийменики же тамак оорунуку болушу мүмкүн)
- мындей ооруу буга чейин да болуп келген
- бейтаптын абалы орто (женил илдеттегидей)

**Эгерде адамда "коркунучтуу курсактын" белгилери байкалса,  
анда аны мүмкүн болушунча тезирээк бейтапканага жеткирүү көрек.**

## Ичеги бүтөлүү

Ичегинин бир жери бүтөлүп же тосулуп, андан тамак-аш менен занын ётпой калышы “коркунучтуу курсакка” алып келиши мүмкүн. Ичеги бүтөлүүнүн көп кездешкен себептерине төмөнкүлөр кирет:

- жумуру курттардын (аскаридалардын) чырмалышып, түйүлүп же топтошуп калышы (140-бетти караңыз)
- ичеги илмегинин чуркуга кысылып калышы (177-б.)
- ичегинин ичегиге кирип калышы (инвагинация)


“Коркунучтуу курсактын” дээрлик бардык түрү ичеги бүтөлүүнүн белгилерин көрсөтүшү мүмкүн. Ичеги бүтөлүү ичегилердин жылышуу кызматынын бузулушунан улам болот.

### Ичеги бүтөлүүнүн белгилери:

Ич тынымсыз, катуу ооруйт.

Бул баланын ичи катуу, аябай сезимтал жана көөп кеткен. Ичине кол тийгизсеңиз, ооруганы күчөйт. Өзүнө өзү жардам берип, ичи ооруганын жөнүлдетүү үчүн бала буттарын бүгүп алган. Ичи көбүнчө “үн катпаган” абалда болот.  
(Ичине кулак тосуп тыңшасаңыз, демейдеги курулдаган үндөрдү укпайсыз.)

Кокустан күч менен катуу кусуп жиберет! Кусундуусу 1 метрге же андан да узак аралыкка чачырап, жашыл өт өндөнүп, занга окшоп же зандыкындай жыт менен чыгышы мүмкүн.



Демейде баланын ичи катат (зыны аз-аздан келет же таптакыр келбейт). Бир аз ичи өтүшү мүмкүн. Кәэде сыртка чыгарылгандын баары кан аралашкан былжыр болот.

Жогорудагыдай абалга кабылган адамды **мүмкүн болушунча тезирээк** бейтапканага жеткириңиз. Анын өмүрү коркунучта, балким хирургиялык жол менен дарылоо керек болот.

### Сокур ичеги сезгенүү (аппендицит) жана перитонит

Мындаи коркунучтуу абалдар көп учурда хирургиялык жол менен дарылоону талап кылат. Тезинен медициналык жардамга кайрылуу керек.


Сокур ичеги сезгенүү бул – **аппендицитин** сезгенип, инфекцияга кабылышы. Ал эми аппендикс болсо – жоон ичегинин, ичин оң тарабынын ылдый жагында жайгашкан, сөөмөйдөй болгон өсүндүсү (бөөн өсүндү). Инфекцияланган аппендиц кәэде жарылып кетип, **перитонитке** алып келиши мүмкүн.

Перитонит бул – ичегилер жайгашкан баштыкчанын же көндөйдүн ичиндеги катуу жана коркунучтуу инфекция. Ал аппендиекс же ичегинин башка бир бөлүгү жарылып же үзүлүп кеткендөн улам пайда болот.




### Сокур ичеги сезгенүүнүн белгилери:


- Негизги белгиси – ич токтобой ооруп, улам күчөй берет.
- Ооруу көбүнчө киндик төгерегинен башталып, көп өтпөй ылдыраак (оң жак) тарапка өтөт.
- Адамдын тамакка болгон табити жоголуп, кускусу келет, ичи катат, кээде бир аз ысытмалайт.



### СОКУР ИЧЕГИ СЕЗГЕНҮҮ МЕНЕН ПЕРИТОНИТТИ ТЕКШЕРҮҮ:



Адамды жөтөлдүрүп, ичинин катуу ооруганын же оорубаганын байкаңыз.



Же болбосо жука чурайдын сол жагынын бир аз өйдөрөөк жеринен ичин күч менен, бирок акырын (ооруган жери байкалмайынча) басып көрүңүз.

Андан соң колду тез тартып алыңыз.

Эгерде колду тартып алгандан кийин ичи етө катуу ооруса (**таралып ооруса**), анда бул сокур ичеги сезгенүү же перитонит болушу мүмкүн.

Эгерде оорубаса, анда ушундай эле жол менен жука чурайдын оң жагын басып, текшерип көрүңүз.

### ЭГЕРДЕ ООРУТКАН ЖЕР СОКУР ИЧЕГИ СЕЗГЕНГЕНДЕЙ ЖЕ ПЕРИТОНИТ БОЛГОНДОЙ СЕЗИЛСЕ, АНДА:

- Тезинен медициналык жардамга кайрылыныз. Мүмкүн болсо, бейтапты хирургга көрсөтүңүз.
- Ичалдыргыч (клизма) койбоңуз, **оозу аркылуу да эч нерсе бербениз**. Эгерде дененин суусуздануу белгилери байкалса, анда бир аз суу же регидрон суусунун (152-б.) берсөниз болот – бирок башка эч нерсе бербениз.
- Бейтап жарым отурган абалда жакшылап, тынч эс алышы керек.



**Эске алыңыз:** Перитонит күчөп кеткенде, ич тектедай катуу болуп, кичине эле кол тийсе катуу оорутуп, адам өмүрүнө коркунуч туулат. Жабыркаган адамды дароо медициналык борборго жеткириңиз. Ал ортодо, бейтапка 93-беттин башында көрсөтүлгөн дарылардан берип туруңуз.

## КҮЙҮКТӨР

*Алдын алуу:*

Көп күйүктөрдүн алдын алууга болот. Мындайда айрыкча, балдарга сак болушуңуз көрек:

- жаш балдарды мешке, отко жакын жолотпоңуз
- жарык лампалары менен ширеңкелерди кол жетпеген жерде сактаңыз
- мештеги казан-аяктын, идиштердин кармагычтарын балдар жете албай тургандай кылып, башка жакка буруп коюңуз



### Үйлаакча пайда кылбаган жеңил күйүктөр (күйүктүн 1-даражасы)

Жеңил күйүктүн оорутканын басаңдатып, зыянын азайтуу үчүн, күйгөн жерди **дароо** муздак сууга салыңыз. Башкача дарылоонун зарылдыгы деле жок. Ооруганын басаңдатуу үчүн аспирин ичсөнiz да болот.

### Үйлаакча пайда кылган күйүктөр (күйүктүн 2-даражасы)

Үйлаакчаларды жарбаныз.

Эгерде жарылып кетсе, анда аларды этияттап, кайнатылган мелүүн суу менен самындал жуунуз. Бир аз **вазелинди** кайнатып тазалап, таза дакиге сүйкөп, дакини күйгөн жерге жаап коюңуз.

Эгерде **вазелин** жок болсо, анда күйүктү таңбай, ачык бойдан калтырыңыз. Күйүккө эч качан түрдүү майларды (тоң майды, өсүмдүк майын ж.б.) сыйлабаңыз.

**Күйүктү мүмкүн болушунча тазараак кармоонун мааниси өтө чон.**  
**Андыктан күйгөн жерге кир менен чаң жугузбай же**  
**чымындарды жолотпой, таза сактоо көрек.**

Эгерде ирин, жагымсыз жыт, ысытма, лимфа бездеринин чочуусу сыйктуу инфекция белгилери байкалса, анда күйгөн жерге түз кошулган жылымык суу менен (1 литр сууга 1 чай кашык түз кошуп) күнде 3 маал компресс басып турунуз (мүмкүнчүлүк болсо, түздүү сууга агарткычтан да 1 аш кашык кошуп койсоңуз болот). Чүпүрөктү да, сууну да пайдаланудан мурун кайнатып алышыз. Өлүү тери менен эттерди өтө этияттык менен алып таштаңыз. **Нәоспорин** (371-б.) сыйктуу антибиотик майын сүйкөсөнүз да болот. Оор абалдарда пенициллин же ампициллин антибиотиктерин ичириңиз.

### Терең күйүктөр же тери менен эттин сөөккө чейин күйүүсү (күйүктүн 3-даражасы).

Күйүктүн бул даражасы терини бүлгүнгө учуратып, этти карайтып күйгүзүп, сыртка чыгарып салат. Мындай күйүктөр дайыма коркунучтуу болот. Жабыркаган адамды дароо медициналык борборго жеткирүү көрек. Ага чейин күйгөн жерди өтө таза чүпүрөк же сүлгү менен ороп турунуз.

Эгерде медициналык жардам алууга мүмкүнчүлүк болбосо, анда күйгөн жерди жогоруда айтылгандай кылып дарылаңыз. Кокус **вазелин** таппай калсанызы, күйгөн жерди ачык калтырып, бирок кирден, чымын-чиркейлерден сактоо үчүн, үстүн пахта чүпүрөк же таза шейшеп менен жаап коюңуз. Чүпүрөктү өтө таза кармаг, күйүктөн чыккан канга же суюктукка (сары сууга) булганып калбаш үчүн тез-тез алмаштырып турунуз. Жабыркаган адамга пенициллин бериниз.

**Күйгөн жерге эч качан тоң майды, өсүмдүк майын, терини, кофени, чөп-чарды же заңды колдонбонуз.**


Эгерде күйүккө **бал** сүйкөсө, ал инфекциянын алдын алууга жана аны токтолтууга жардам берип, айыгууну тездөтет. Эски балды этияттап жууп кетирип, жаңысын бир күнде жок дегендө эки маал сүйкөп турунуз.

## Өтө коркунучтуу күйүктөргө карата бөтөнчө кам көрүү

Катуу күйгөн адам коркondon, ооруудан жана дененин суюктукту жоготушунан (күйүктөн чыккан суюктуктан) улам оңой эле **шокко** кабылышы мүмкүн (77-бетти караңыз).

Күйүктөн жабыркаган адамды жакшылап эс алдырып, көңүлүн көтерүү керек. Оорууну басаңдатуу учун аспирин же аналгин (кодеин) бериниз. Күйгөн жерди бир аз туз кошулган сууга салсаныз, бул да ооруганын басаңдатат (кайнатылган мелүүн суунун бир литрине 1 чай кашык туз кошосуз).

Жабыркаган адамга суюктукту көп ичириңиз. Эгерде күйгөн жери чоң болсо (колунун алаканынан эки келсе), анда төмөнкүдөй суусунду даярдаңыз:




Күйүккө кабылган адам мындай суусунду мүмкүн болушунча тез-тез (заарасы тездөй баштаганга чейин) ичип турушу керек. Эгерде күйгөн жери чоң болсо, күнүнө 4 литрден, ал эми өтө чоң болсо, анда 12 литрден ичип турганга аракет кылышы керек.

Катуу күйгөн адамдардын белоктуу (110-бетти караңыз) тамактарды көп жегени жакшы. Негизи, тамакты ылгабай эле жей берүү керек.

## Муундардын айланасындағы күйүктөр

Манжалардын ортосу, колтук же башка муундардагы бөлүктөр катуу күйгөн учурда, бири-бирине жабышпай сакайшы үчүн, ортолоруна **вазелин** сүртүлгөн даки төшөгүчүн кооп коюш керек. Ошондой эле манжаларды, кол-буттарды күндө бир нече маал түздөп туруш керек. Бул оорутат, бирок кыймыл-аракетти чектеп калган тыртықтардын (берчтердин) алдын алууга жардам берет. Күйгөн кол айыгып кетиши үчүн, манжаларды бир аз ийилген абалда кармоо керек.



## СӨӨК СЫНГАНДА

Сөөк сынганда, эң оболу **аны козгобой, бириктирилген абалда кармап туруу өтө маанилүү**. Бул сыныктын ажырап кетишине жол бербей, анын тез бүтөлүшүнэ шарт түзөт.

Сөөгү сынган адамды бир жерден экинчи жерге көтөрүп жылдырардан мурун, сынган жерге шакшак, чыбык же катуу калың кагаз (картон) кюоп, таңып салыш керек. Кийинчөрөк, медициналык борбордон гипстеп таңып койсо болот. Болбосо өзүнүз деле эл арасында илгертерен колдонулуп келген ыкмаларды (гипстерди) пайдалансаңыз болот (14-бетти караңыз).

**Сынган сөөктөрдү ордуна кою:** эгерде сөөк сынган калыбынан бир аз өйдө же ылдый кыйшайып калган болсо, анда аны жылдырыбай эле коюш керек, анткени жылдырам деп, кайра көбүрөөк зыян келтирип алышыңыз мүмкүн.

Эгерде сөөк жаңы эле сынса жана сынган жер өтө эле оркоюп турса, анда гипстеп таңаардан мурун, аларды “ордуна коюп” түзөтүүгө аракет кылыш көрсөңүз болот. Сөөктөр канчалык тез ордуна коюлса, ошончолук тез түзөлүп, жакшы сакайып кетет. Сөөктөрдү ордуна коёрдон мурун, мүмкүн болсо, булчундарды бошондотуу жана ооруганын басуу учун диазепам дарысын ичириңиз же сайыңыз (390-бетти караңыз) же болбосо кодеин дарысын берсөңиз да болот (384-бетти караңыз).

### СЫНГАН БИЛЕКТИ КАНТИП ОРДУНА КОЙСО БОЛОТ?

Сөөктөрдү бири-биринен ажыраттуу үчүн, колду 5-10 мунөтчө езуңчөгө карай жай, бир калыпта, бирок улам күчетүп, тартыңыз.



Колду тартууну уланта бериниз; бул учурда экинчи адам сынган сөөктөрдү этияппа ордуна коюп, бириктирип, түзөтө бериши керек.




**Эскертуу:** Сынган сөөктөрдү ордуна коём деп, көп зыян келтирип алышыңыз мүмкүн. Негизи мындай ишти тажрыйбасы бар адамдын жардамы менен жасаган он. Ошентсе да, сыныктын түзөтүп жатканда катуу тартып же күчкө салып ийбеш керек. Эң жакшысы, медициналык жардамга кайрылуу керек.

### СЫНГАН СӨӨКТӨРДҮН ТҮЗӨЛҮП АЙЫГЫП КЕТИШИНЕ КАНЧА УБАКЫТ КЕТЕТ?

Адамдын жашы канчалык улгайган сайын же сынган жери канчалык оор болгон сайын, анын айыгышы да ошончолук кеч болот. (Сыныктын тез бүтүп же түзөлүп айыгып кетиши, адамдын жаш-курагы менен сөөк канчалык катуу сынгандастына жараша болот.) Балдардын сөөгү тез эле түзөлүп айыгып кетет. Ал эми улгайган адамдардыкы кәэде эч качан түзөлбөй калышы мүмкүн. Сынган колду бир ай бою гипсте кармоо керек. Гипсти алгандан кийин да бир ай бою ошол кол менен эч кандай оор нерсе көтөрбөңүз. Сынган буттү гипсте 2 айча алышп жүрүү керек.

## САН СӨӨК (КАШКА ЖИЛИК) СЫНГАНДА

Сан сөөктүн сынышы көп учурда бөтөнчө кароону талап кылат. Мындай учурда дененин бардык бөлүгүн төмөнкүдөй кылып, шакшак коюп таңып,



жабыркаган адамды дароо медициналык борборго алып барган жакшы:

## МОЮН, АРКА ЖАНА БЕЛ ОМУРТКА СЫНГАНДА

Эгер адамдын мойну, арка же бел омурткасы сынганы байкалса, анда аны **ордунан жылдырууда өтө этият болунуз**. Жаткан абалын өзгөртпөгөнгө аракет кылыңыз. Мүмкүн болсо, жылдырардан мурун медициналык кызматкерди чакырыңыз. Эгерде жылдырууга туура келсе, анда мойну менен арка-бели ийилбегендей кылып жылдырыңыз. Жабыркаган адамды ордунан кантип жылдыруунун көрсөтмөлөрү кийинки бетте берилген.


## КАБЫРГА СӨӨК СЫНГАНДА

Кабырга сөөк сынганда, катуу оорутат, бирок дээрлик бардык учурларда өзү эле түзөлүп кетет. Мындай учурда көкүрөктүү байлоонун же шакшак коюп таңуунун зарылдыгы жок. Эң жакшысы – аспирин ичиш, эс алуу. Өпкөнү таза сактоо үчүн, ар бир эки saatта 4-5 маал терең дем алып турду керек. Муну нормалдуу дем ала баштаганга чейин күндө жасай бериниз. Адегенде аябай оорутат. Ооруганы толук басылгыча, бир нече ай өтүп кетиши мүмкүн.

Демейде, сынган кабырга өпкөнү тешип көтпейт. Эгерде кабырга терини тешип өтсө же адам жөтөлүп, кан түкүрсө, дем алуусу оорлоп баратса (оорукандан башкача болуп), анда антибиотик (пенициллин же ампициллин) колдонуп, медициналык жардамга кайрылышыз.

## СЫНГАН СӨӨК ТЕРИНИ ТЕШИП, СЫРТКА ЧЫГЫП КАЛСА (АЧЫК СЫНЫКТАР)

Мындай учурда инфекция жугузуп алуу коркунучу өтө чоң болгондуктан, медициналык кызматкердин же жаракат боюнча адис дарыгердин жардамына кайрылган оң. Жабыркаган жерди жана чыгып калган сөөктүн айланасын кайнатылган мелүүн суу менен этияттап жууп тазалап, үстүн таза чүпүрөк менен жаап турунуз. **Сөөк менен жараатты толук тазаламайынча, сыртка чыгып калган сөөктүү эч качан ичине кайра киргизбениз.**



Үрбатып албаш үчүн, жабыркаган жерди шакшак коюп таңып салыңыз.


Эгерде сөөк терини тешип чыккан болсо, анда инфекциядан сактаныш үчүн, дароо антибиотик: пенициллин, ампициллин же тетрациклин (351, 353, 356-беттер) колдонуңуз.

**САК БОЛУҢУЗ:** Сынган же сынгандай болуп көрүнгөн сөөккө эч качан бир нерсе сүртпөңүз жана аны укаласынан.


## 10-бөлүм

### **КАТУУ ЖАРААТ АЛГАН АДАМДЫ ОРДУНАН КАНТИП ЖЫЛДЫРУУ КЕРЕК?**

Жабыркаган адамдын эч бир жерин ийбей,  
өтө этияттык менен өйдө көтөрүңүз.  
Өзгөчө, башы менен моюунун ийилип  
кетишине жол бербениз.



Адегенде сала турган замбилди  
даярдап,



андан соң, көпчүлүктүн жардамы менен  
жабыркаган адамды этияттап замбилгэ салыңыз.



Эгер мойну сынса же жабыркаса, жылып  
кетпесин үчүн, башынын эки жагына төң  
тыгыздап кабатталган кийимдерден же  
кум толтуруулган каптардан коуп коюңуз.

Көтөрүп баратканда, дөңсөө жерлерде да бут жагын өйдөрөөк кылып  
көтөргөнгө аракет кылышыз.


## МЕРТИННЫЙ (СӨӨКТӨРДҮН МУУНДАН ЧЫГЫП КЕТИШИ)

*Дарылоонун негизги үч жолу:*


- Сөөкту кайра ордуна салганга аракет кылып көрүңүз. **Канчалык тез болсо, ошончолук жакшы!**
- Ойнот кетпей тургандай кылып, чыккан жерин бекем таңып, бир айча ошол бойдан калтырыңыз.
- Чыккан жер ордуна келип, толук айыкмайынча, кол-бутка күч келтире турган жумуштардан баш тартыңыз (2-3 ай).

### ЧЫГЫП КЕТКЕН ИЙИНДИ КАНТИП ОРДУНА САЛСА БОЛОТ?

Жабыркаган адамды үстөлгө же үстү катуу, түз нерсеге бетин ылдый каратып жаткызып, жабыркаган колун үстөлдүн кырынан салаңдатып коюнүз. Колун (чыканактын өйдө жагынан кармап) 15-20 мүнөт бою күч менен катуу кармап, ылдый көздөй тартып турунуз. Андан соң акырын көё бериниз. Ийини кырс этип ордуна келиши керек.



Же болбосо, колуна 5 тен 8 килого (5 килодон баштаңыз, бирок 8 килодон ашпаңыз) чейинки салмактагы жүктүү байлап, 15-20 мүнөт тим коюнүз.



Ийин ордуна келгендөн кийин, колду денеге жабыштырып, бекем таңып коюнүз. Ушул калыбында бир айча жүрүшү керек. Улгайган адамдардын ийини катып, кыймылы чектелип калбасын үчүн, таңган жерди күндө 3 маал бир аз убакытка чечип, колду ылдый түшүрүп (салаңдатып), өтө этияттык менен айландырып, кыймылдатып туруу керек.


Эгерде чыгып кеткен ийинди ордуна сала албасаңыз, анда дароо медициналык жардамга кайрылыңыз. Канчалык көпкө создуктура берсөнзү, ордуна келип айыгышы да ошончолук кеч болорун унуптаңыз.

## ТАРАМЫШ (БАЙЛАМТА) ЧОЮЛУУ

Кол-буттун чоюланын, сынганын же катуу уруулганын так аныктоо көп учурда мүмкүн эмес. Так аныктаганга рентген нурлары жардам берет.

Бирок сынык менен чоюлуу аздыр-көптүр бирдей эле ыкма менен дарыланат. Муундарды кыймылдатпай кармап, жылып көтпес үчүн, бышык нерсе менен таңып коюу керек. Катуу чоюлуунун айыгышына жок эле дегенде 3-4 жума кетет. Ал эми сөөк сынганда, андан да узак болот.

Ооруганы басылып, шишиги тараш үчүн, чоюлган жерди өйдө көтөрүү керек. Алгачкы күндөрү (1- же 2-күнү) чүпүрөккө, пластик буюмга же муздак, ным материалга оролгон музду шишип көткөн муунга saat сайын 20-30 мүнөттөй басып туруңуз. Бул шишиги менен ооруганын азайтат. 24-48 saatтан кийин (шишик коркунуч туудурбай калганда), чоюлган жерди бир күндө бир нече жолу ысык сууга салыңыз.




Алгачкы күндөрү (1, 2-күнү) чоюлган жерди муздак сууга салып коюңуз.



3-4 күн өткөндөн кийин ысык сууга салыңыз.

Ийрейген муундун түзөлүп айыгышы үчүн, үйдө даярдалган гипсти (14-бетти караңыз) же чоюлгуч материалды (чоюлчак бинтти) колдонсоңуз болот.

Бут менен кызыл ашыкты да чоюлгуч материал менен таңсаныз, бул шишикти азайтат же таратат. Таңганды, сүрөттөгүдөй кылып буттун таманынан баштап жогору карай таңуу керек. Катуу кысып таңып коюудан абайланыз. Таңган жерди 1-2 saat өткөн сайын боштууп туруңуз. Аспирин ичсөнiz да болот.



Эгерде ооруганы менен шишигени 48 saatтан кийин деле басылбаса же азайбаса, анда медициналык жардамга кайрылуу керек.

**САК БОЛУҢУЗ:** Эч качан чоюлган жерге же сынган сөөккө бир нерсе сүртпөнүз жана аларды укалабаңыз. Мунун зияны гана болбосо, пайдасы жок.

Эгерде бут такыр эле бош болуп, салаңдап калгандай сезилсе же буттун таманын кыймылдата албай калсаныз, анда медициналык жардамга кайрылышыз. Балким, хирургтун кийилишишүүсү керек болот.

## УУЛАНГАНДА

Көп балдар уулуу нерселерди ичип алгандан чарчап калышат. Балдарды уулануудан сактап калуу үчүн, төмөнкүдөй чарапарды аткарыңыз:

**Бардык уулуу нерселерди балдардын колу жетпей турган жерде сактаңыз:**



**Сасык май (керосин), газолин (иштелбеген бензин) жана башка уулуу нерселерди эч качан жеңил суусундуктардын (мис.: “кола”, “фанта” ж.б.) бөтөлкөсүнө сактабаңыз, аларды балдар ичип алышы мүмкүн.**



### ТӨМӨНКҮДӨЙ КӨП КЕЗДЕШКЕН, УУЛУУ НЕРСЕЛЕРДЕН САК БОЛУУ КЕРЕК:

- келемишике (чычкан-каларларга) колдонулган уу дарыдан;
- койлорду дезинфекциялоочу суюктутар менен күрт-кумурскаларды кыруучу химиялык уу заттардан (инсектицид);
- дары-дармектерден (ар кандай түрүн көп өлчөмдө жутуп алганда; айрыкча, темир таблеткаларынан өтө этият болунуз);
- йод кошулмаларынан;
- агаркычтан;
- чылымдардан;
- майлап жалтыратууга колдонулган же жыгачтан алынган спирттен;
- уулуу жалбырактардан, өсүмдүк уруктарынан, жемиштерден же козу карындардан;
- ширеңкеден;
- сасык майдан (керосин), боёк эритүүчү аралашмалардан, газолинден (иштелбеген бензин), бензинден, түтөтүүчү нерселерге колдонулган суюктутардан;
- шакар суусунан же каустик содадан;
- туздан (ымыркайлар менен жаш балдарга өтө көп өлчөмдө берилгенде);
- бузулган тамак-аштан (135-бетти караңыз).

### Дарылоо:

Эгерде ууланды деп ойлосонуз, анда **дароо** төмөнкүлөрдү аткарыңыз:

- Эгерде жаш баланын тынчы кетип, уктай албаса, аны кустурганга аракет кылышыз. Колунузду (сөөмөйдү) тамагына (оозуна) салып же бир аш кашык ипекакуана (кустуруучу тамыр) сиробун (389-б) ичирип, артынан 1 стакан суу берип кустурсаңыз болот. Же болбосо баланы самын же туз кошулган сууну ичүүгө көндүрүңүз (1 чыны сууга 6 чай кашык туз кошулат).

• Мүмкүнчүлүк болсо, бир чыны жыгач көмүрүн (389-бет) бир чыны сууга аралаштырып берип көрүңүз. (Чондорго ушундай аралашмадан 2 стакан бериниз.)


**САК БОЛУҮЗ:** Сасык май, газолин (бензин), күчтүү чычкылдык же жегич заттарды (шакар суусу) ичип алгана же эсин жоготуп койгон учурларда, адамды кустуртпаңыз. Эгерде тынчы кетип уктай албаса, анда ичтеги ууну сүолтуп таркатуу учун, судан же сүттөн көп-көп ичириңиз. (Жаш балдарга ар бир 15 мүнөт сайын 1 ыстакан судан берип турунуз.)

Эгерде адам чыйрыгып үшүсө, үстүнө бир нерсе жаап коюнуз, бирок өтө чүмкөп, ысытып жибербениз. **Эгерде катуу ууланса, анда медициналык жардамга кайрылыңыз.**



## ЖЫЛАН ЧАККАНДА

**КАЛДЫРКАНДУУ**  
**ЖЫЛАН** (тропик  
 чырылдак жыланы) –  
 мекени Түндүк  
 Америка, Мексика жана  
 Борбордук Америка.

**Кошумча:** Өзүңүз жашаган аймактагы жыландардын түрлөрү жөнүндө маалымат алып, аларды китептин ушул бетине жазып койгонго аракет кылышыз.



Эгерде бирөөнү жылан чагып алган болсо, анда ошол жыландын уулуу же уулуу эмес экенин аныктаганга аракет кылышыз. Себеби жылан чакканда, анын тиштеринин ар кандай тактары (издери) калып калат:




Көп учурларда адамдар уулуу эмес (зыяны жок) жыландарды да уулуу дөп ойлошот. Өзүңүз жашаган аймактагы жыландардын кайсынысы чындал уулуу, кайсынысы уулуу эмес экендигин тактап билип алганга аракет кылышыз. Көп адамдар боа, питон өндүү жыландарды уулуу дөп эсептешет, бирок бул – жаңылыстык. Боа менен питондор – уулуу эмес жыландар. Уулуу эмес жыландарды өлтүрбөш керек, алардын зыяны жок. Тескөрсөнчө, алар көп зыян алып келүүчү чычкандар менен башка зыянкөчтерди кырып, ал тургай кээ бирлери уулуу жыландарды да өлтүрүп, пайда көлтиришет.

### Уулуу жылан чакканда дарылоо:

1. Өзүңүздү кармап, тынчтанышыныз керек; жылан чаккан жерди кыймылдатпанаңыз. Канчалык көп кыймылдатсаңыз, уу да денеге ошончолук тез тарайт. Эгерде бутту чакса, анда таптакыр баспаш керек. **Медициналык жардамга бирөөнүү жөнөтүңүз.**

2. Уунун денеге таралышын токтотуу үчүн, чаккан жерди чоюлгуч материал же таза чүпүрөк менен байлап салыңыз. Кол-бутту кыймылдатпай, кан тамырдын кагышына зыян келтирбөгөндөй кылып, кысып байлаганга аракет кылышыңыз. Эгерде кан тамырдын кагышы байкалбай баратса, анда байланган жерди бир аз бошото түшүңүз.



3. Кол-бутту учунан башына чейин ороп байлап чыгыңыз. Кан тамырдын кагып жатканын текшериңиз.



4. Эми кол-бут кыймылдан кетпеш үчүн, шакшак коуп таңып салыңыз (14-бетти караңыз).

5. Мүмкүн болсо, жабыркаган адамды замбил менен жакынкы медициналык борборго жеткириңиз. Жыланды да кошо алпарсаныз жакшы болот, себеби ар түрдүү жыландын уусуна карата ар башка уукесерлер (антитоксиндер, 388-бетти караңыз) колдонулат. Эгер уукесер дары колдонула турган болсо, анда сайлылуучу ийне даяр болмоонча, таңылган материалды чечпей туруп, аллергиялык шокко (70-бетти караңыз) каршы берилген бардык сактык чарапарды аткарыңыз. Эгерде уукесер берилбей турган болсо, анда таңылган материалды алып салсаңыз болот.

6. Ооруганын басаңдатуу үчүн парацетамол (ацетаминофен) бериниз, аспирин бербениз. Мүмкүнчүлүк болсо, селеймеге каршы эмдөөдөн өтүп коюш керек. Эгерде жылан чаккан жерге инфекция жуга баштаса, анда пенициллин бериниз.

7. Ооруганын азайтууга жана уунун таркап кетишин токтотууга **муз** дагы жардам берет. Жабыркаган адамдын кол-бутун шейшеп же калың чүпүрөк менен ороп, төгрөгине майдаланган муздарды коуп чыгыңыз. (Денеси өтө катуу муздан кетсө, тери менен этке зыян болуп, жылан чаккан жери ооруй башташи мүмкүн. Мынданай учурда музду алып салууну же ордунда калтырууну жабыркаган адамдын өзүнөн сураганыңыз он.)


**Бирөө-жарымды жылан чагып ала элкө, өзүңүз жашаган аймактагы жыландардын уусуна каршы уукесер дарыларды алдын ала даярдап, аларды кантип колдонууну билип алышиңыз керек!**

Уулуу жылан чакканда, адам өмүрүнө чоң коркунуч туулат. Мынданай учурда медициналык жардамга киши жөнөтүп, жогоруда айтылган иш-чараларды **тезинен** аткарышиңыз керек.

Жылан чакканда, элдик ыкмалар менен дарылоо бир аз гана жардам бербесе, жакшы жардам бере албайт (3-бетти караңыз).

Жылан чаккандан кийин эч качан спирт ичимдигин ичпениз. Бул абалды кайра оорлотуп салат.

## ЧАЯН ЧАККАНДА



Кээ бир чаяндар башкаларынан айырмаланып, өтө уулуу келишет. Чондор үчүн чаяндын чагышы анчалык коркунучтуу эмес. Оорутканын басаңдатуу үчүн, чаккан жерге муз коюп, аспирин ичсениз жардам берет. Эгерде чаккан жер жансыз болуп, кээде бир нече жумалап же айлап оорутса, анда ысык компресс коюп көрүңүз (193-бетти караңыз).

Эгерде 5 жашка чыга элек баланы чаян чагып алса (айрыкча, эгер башын чакса), мунун өзү баланын өмүрүнө чоң коркунуч алып келиши мүмкүн. Кээ бир мамлекеттерде чаянга каршы атайын антитоксиндер болот. (Латын Америкасында аны антиялакран деп аташат, 388-б). Жаш балдарды чаян чаккан убакыттан тартып 2 сааттын ичинде ийне сайып дарыласа жакшы жардам берет. Оорутканын басаңдатуу үчүн, аспирин же парацетамол (ацетаминофен) берүү керек. Эгерде баланын дем алуусу токтоп калса, анда оозмо-ооз дем алдырыңыз (80-бетти караңыз). Эгерде чаян жаш баланын денесинин талуу жерин чагып, “өлтүрө чаккан” чаяндардын түрүнө кирсе, анда тезинен медициналык жардамга кайрылыңыз.

## КАРА КУРТ ЖАНА БАШКА УУЛУУ ЖӨРГӨМҮШТӨР ЧАККАНДА

Дээрлик бардык эле жөргөмүштөрдүн (тарантулдуң дагы) чакканы оорутат, бирок адам өмүрүнө коркунуч туудурбайт. Ал эми сейрек кездешүүчү жөргөмүштөр, мисалы, “кара курт” же ошол өндүүлөр чакканда, балдар эле эмес, чоң кишилер да катуу ооруп калышы мүмкүн. Кара курт чаккан көп учурларда булчуң эттер тартышып, жыйрылып, ашказан булчуңдары түйүлүп, бүт дене ооруйт. (Кээде муну аппендицит менен чаташтырышат!)

Жабыркаган адамга парацетамол же аспирин берип, медициналык жардамга кайрылыңыз. Пайда берүүчү көптөгөн дарыларды айыл дүкөндөрүнөн табуу кыйын. Ошого карабастан, тезинен колдон келген жардамды жасаган оң. (Мисалы, 10% кальций глюконатынын 10 миллилитрин венага **өтө акырындык** менен, 10 мүнөт ичинде сайып киргизсөнiz, булчуң эттердин тартышып (түйүлүп) оорууганы басылат. Диазепамдын (390-б.) да пайдасы бар. Эгерде шоктун белгилери байкалса, анда аны аллергиялык шокту (70-б.) дарылагандай кылып дарылоо керек. Балдарга кортизон сайма дарысы керек болушу мүмкүн). Булардан башка дагы уукесер дарылар болот, бирок аларды табуу кыйын.

